

5
6

Ср

Ор

Гриппинин ащилини он
били бичили уялган
3-синап ащилини
Шарипов Аман

А. Аманур 28
Дикмант

Учкунча 5-11-7-11
Кабилгага Бичили

Дикмант
7
Шарипов

Дикмант
7-11-11

Ш

Дикмант
8-11-11
Шарипов

Учкунча 5-11-7-11
Кабилгага Бичили

Дикмант

Өрттөн кутулусуңдуң

Өрттөн шыкканда не ишту керек?
Өрттөн шыкканын билиңде.
Өрттөн шыккан кичиктен башта, кичиктен башта, баланын каның дегенден матамын өшүрүп тегерилүүсүң.
Өрттөн шыкканда болса 101 номерине хабарласаң, өрттөн шыккан мекен-жайды, кичик калай тиктен жатканнан айтыңуз. Өзүңүздүн атыңузду бек көчүрүңүздү да берүүсүң. Ал өрттөн шыкканды күтүп аман, өрттөн шыкканын тегерип апарсаң керек. "Мекенде багчылар хабарлаганан шыктар" деген отура бөлүмдү;
Тилегиңизди барың тиз көздүң ачыраң, газ кубурларын жабыңуз;
Идиң шыктан, каның күтүңүз.

13.11.2023

Өчөнү - дугу и брас человека

Өчөнү - бдин цурамын первых дугу-зей человека. Тынычты жет назад он согревал его, защищал от диких зверей, помогать готовить пищу. Өчөнү и сичас встает на наши дугуны. Но если с ним не дружить, он может превратиться в злобного и жестокого врага, стать причиной пожара.

Пожары очень опасны. Они приносят людям громадные убытки и уносят человеческие жизни. От одной спички может сгореть целый дом. Лучшая защита от пожара - знание и соблюдение правил пожарной безопасности.

Дикмант
8-11-11
Шарипов

Дикмант

1. Прочти внимательно текст, выдели основные мысли, выпиши их.
2. Прочти текст вслух, выслушай себя, оцени свое произношение.
3. Прочти текст про себя, выдели основные мысли, выпиши их.
4. Прочти текст про себя, выдели основные мысли, выпиши их.
5. Прочти текст про себя, выдели основные мысли, выпиши их.
6. Прочти текст про себя, выдели основные мысли, выпиши их.